



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC
NARYN STATE UNIVERSITY named after S.Naamatov

“ 31 ” 10 20 19

№ 09-12/9d

Нарын шаары

БУЙРУК

*С Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин айрым адистиктерин
аккредитацияга даярдоо жана өздүк
баалоодон өткөрүү жөнүндө*

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 29- сентябрь, 2015- жылдагы № 670 Токтому менен бекитилген “ Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоонун тартибине ылайык”, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин айрым бир билим берүү программаларын аккредитацияга даярдоо максатында,

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. НМУнун айрым бир бакалавриаттык , магистердик билим берүү программалары 2019-2020 – окуу жылында аккредитациядан өткөрүүгө тиешелүү аккредитациялык агенттиктерге сунушталсын (1-тиркеме).
2. Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүгө даярдоо боюнча иш-чаралардын планынын долбоору бекитилсин (2-тиркеме).
3. Аталган билим берүү программаларын аккредитацияга даярдоо жана өздүк баалоодон өткөрүү үчүн жумушчу топтор түзүлсүн (3 – тиркеме).
4. Аталган жумушчу топторго көз карандысыз аккредитациядан өтүүгө коюлуучу талаптар менен таанышып чыгуу жана билим берүү программаларын өзүн-өзү баалоо боюнча ишмердикти бекитилген планга ылайык, 2019- жылдын сентябрынан 2020- жылдын февралына чейинки мөөнөт ичинде өткөрүү милдетендирилсин.
5. Проректорлорго, факультеттердин декандарына, кафедра башчыларына, кафедралардын аккредитация боюнча жооптуу кызматкерлерине , структура жетекчилерине аккредитацияга даярдык көрүү боюнча иш- чараларга жоопкерчилик менен мамиле кылуу керектиги эскертилсин жана түзүлгөн

жумушчу топтордун ишмердигине ар тараптан колдоо көрсөтүү милдеттендирилсин.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 29- сентябрь, 2015- жылдагы № 670 Токтому менен бекитилген “ Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоонун тартибине ылайык” , С . Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ишмердүүлүгүн натыйжалуу жүргүзүүнү камсыздоо, аккредитациянын талаптарын иш- жүзүнө ашырууну жакшыртуу, адистиктерди аккредитацияга мыкты даярдоо Окуу иштери боюнча проректор Н.А. Чоробаевага, Окуу бөлүмүнүн башчысы Г.А. Касымовага милдеттендирилсин.

7. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

Ректор, профессор :



Сияев Т.М.

Даярдаган: И.К.Шерматова